

Эл аралык Кувейт университетиндеги «Араб филологиясы» кафедрасында болуп
өткөн

«Араб филологиясы» кафедрасынын бүтүрүүчүлөрүнүн компетенциялары жана
тажрыйбасы» аттуу тегерек столдун
ПРОТОКОЛУ

Өткөрүү жайы: “Катар” залы

Күнү жана датасы: 09/12/2022ж

КАТЫШУУЧУЛАР

Модератор: Сана Аль Гаваж, Качкынбаев Турдакун

Коноктор: Байсеркеев А.Э. ЭКУ ректору;

Ибраев А.Д. ЭКУ окуу иштери жана илим боюнча проректор;

Болджурова А.С. ББСК жана КЖ бөлүмүнүн башчысы;

магистранттар, студенттер, профессор-окутуучулар: Махмуд Исмаил, Елабдо Али
Мохамед Халаф, Футух Юнус Аль Саид Мухамед

Бутуруучулар:

1. Акматалиев Мирлан;
2. Араева Жанылмырза;
3. Нукунов Дастан;
4. Сулиева Фикрия Амизовна;
5. Иманалиева Алтынай Ильичевна;
6. Шадыбеков Бараатали Жумабекович;
7. Абдураимов Исамиддин Мухамаджанович;
8. Кенжебаев Назгуль Абдиназаровна;
9. Абдылдаева Гулбврчын Ибоаимовна;
10. Чинлода Мадина Сулеймановна;
11. Ташполотов Олжобай Абдимиталипович;
12. Мырзамамытов Ибрахим Гафуржанович;
13. Бекпаева Эльвира Кадыровна;
14. Исмазов Фархат Абдурашидович;
15. Буудайбекова Э.;
16. Абдылдаева Г. И. –катчы.

КҮН ТАРТИБИ:

1. Кыргызстанда араб тилинин өнүгүүсү жана эмгек рыногунда араб тилинин келечеги;
2. Кыргызстанда Араб тилинин илимий келечеги.

УГУЛДУ:

Модератор: Саламатсыздарбы, Урматтуу иш берүүчүлөр, мугалимдер, бүтүрүүчүлөр «Араб филологиясы» кафедрасынын бүтүрүүчүлөрүнүн компетенциялары жана тажрыйбасы» аттуу тегерек столго кош келипсиздер!

Бүгүн жалпы Араб тили жана араб тилинин коомдогу орду, араб тили биздин жашообузда кандай мааниге ээ, жалпы ушул теманын айланасында сөз кылмакчыбыз, ага чейин тегерек столду ачып берүү үчүн сөздү ЭКУ нун ректору Байсеркеев Аскар Эсеновичке берсек.

Байсеркеев Аскар Эсенович: Саламатсыздарбы, урматтуу ЭКУ нун профессорлор жамааты, урматтуу коноктор, урматтуу бүтүрүүчүлөр, жана студенттер. Мынакей бир жумадан бери «Араб тили» күнүнө карата иш чаралар өткөрүлүп жатат.

Салыштырып караганда бүгүнкү кундо англис тили, орус тили, ошол ошол эле катардагы кытай тили ашып кетсе 300мин же 500 миндей созу бар, ал эми араб тилинин дагы бир айырмачылыгы ушунда бул тилдин 10миллиондон ашык сөзү бар. Мына ушундай улуу тилди даназалап 23 жыл мурун Кыргызстанга улуу инсандар аркылуу келип Университет ачышты. Максаттары орундалып университет жакшы мөмөсүн берип жатат, бугунку кундо 1600 дон ашык студентти бүтүрсө, анын тең жарымы араб тили багытын бүтүргөн бүтүрүүчүлөр, ошондой эле биздин бүтүрүүчүлөр дүйнөнүн булун бурчунда Кыргызстанда президенттик апаратта жана кортогон иш кана мекемелерде иштеп жатышкандыгы бизди сүйүндүрөт.

Чындыгында араб тили биздин университеттин өзөгү. Университетти Орто Азияда араб тилин үйрөтүүдөгү илимий методикалык борбор деп атап келүүдөбүз. Анын сап башында д.Аль Абду, д. Махмуд Исмаил, д.Футух Юнус, Сана Аль Гаваж устаздардын өзүбүздүн мугалимдерден Шадыбеков Баратаалы, Кенжебаева Назгуль жана башка устаздарыбыз тынымсыз эмгектери менен салым кошуп жатышат.

Бүтүрүүчүлөрүбүз да коптогон ийгиликтерди багындырып жатышат, ошолордун бири биздин студенттибиз Араб Филологиясы кафедрасынын бүтүрүүчүсү Мухаммадали Умаров Меккеде өткөн Куран жарышта биринчи оорунду алгандыгын сыймыктануу менен айтсак болот. Дагы көптөгөн ийгиликтерди жаратабыз деген ишеничтемин. Сиздердин араныздардан дагы университеттин атын чыгарган, даңазалаган адамдар чыгышына тилектешпиз, майрамыңыздар менен майрамыңыздар майрамга улансын. Баарыңыздарга ийгилик.

Модератор: анда эмесе көңүлүңүздөрдү араб тили багытында бүтүргөн бүтүрүүчүлөрдүн ийгиликтери жөнүндөгү слайдга бурабыз.

Слайд көргөзүлдү.

Модератор: Кийинки сөздү «Араб филологиясы» кафедрасынын бөлүм башчысы д. Махмуд Исмаилге беребиз.

Махмуд Исмаил: Ассалаляму алейкум. Дүйнөдөгү сөзгө эң бай, окууга сүйлөөгө жеңил жана эң кооз тил араб тили, бүгүнкү күндө араб тили эң жайылган тилдердин катарында десек болот, жалаң гана араб улутундагы адамдар гана сүйлөбөстөн дүйнөнүн булуң-бурчундагы элдер үйрөнүп орток тил катары колдонуп жатышат. Мунун эң негизги себептеринин бири мусулман болгондугубузда. Университет мектептер, атайын тил үйрөтүүчү мекемелер, курстар көбөйүп араб тилинин өнүгүүсөнө чон салым кошушуп жатат. Араб тилин дүйнөгө таралып жатат дегенге мисал: ушул жыйынга келген студент конок жалпы катышуучулардын көпчүлүк бөлүгү төрт беш адамдан башкасы котормочуга муктаж эмес араб тилинде түшүнүп мени угуп олтурушат. Бул университетибизде араб тилинин өнүгүшүнө салымдарын кошуп жатышкан устаз устазаларыбыздын аракеттери. Аларга мисал устаз Баратаалы, устаз Исамидин жана башка устаз устазаттарыбыз. Биз Араб тили күнү деп бир эле күн менен чектелбей, бир жуманы атайын араб тили жумалыгы деп жарыялап ар турдуу конкурс, мастер класс лекцияларды уюштуруп студенттердин араб тилине болгон кызыгуусун ойготууну көздөдүк. Мындай иш - чаралар дагы да уланат аракет кылабыз.

Араб тилин уйронуунун чоң пайдалары бар, мугалим болуп сабак берип иштей алышат, котормочу, гид болуп же мечиттерде хутба отуп жана атайын фонддордо иштегенге мүмкүнчүлүктөр бар. Муну менен эле чектелип калышпай сырткы ички мекемелерде жана башка жерлерде иштей алышат. Азыркы учурда араб тилин билген кадрларга талап көп. Араб тилдуу студенттерибиз учурда Жалал Абад, Ошто да өздөрүнүн иштерин улантышууда. Араб тили ибадаттын тили, араб тили эң ыйык улуу тил, араб тили куран тили, араб тили бейиш тили араб тилин үйрөнүү ар бир мусулман учун сыймык болушу керек. Ушуну менен сөзүмдү жыйынтыктайм. Баарыңыздарга рахмат.

Модератор: анда эмесе ачык талкууну баштайбыз. Талкуунун темасы «Араб тилинин жашообуздагы орду жана жашообузга тийгизген таасири» тууралуу болмокчу. Анда эмесе баштасак.

Нукунов Дастан устаз Кыргызстан Ислам дин башкармалыгында ажылык умра жана эл аралык мамилелер жаатында эмгектенип жатат, ошол жердеги бардык документтерди которуп жургон Университетин алгачкы бутуруучулорунун бири устаз Дастанга сөз берели.

Нукунов Дастан: Ассалаляму алейкум. Мен озум бутуп кеткен университетке келип олтурганым абдан кубанычтуумун. Мен биринчи бизге жакшы илим берген мугалимдерибизге терен ыраазычылык билдирип кетсем. Мен араб тилин билгениме дайыма сыймыктанам. Араб тилин билуу менен жакшы ийгиликтерге жеттик.

Араб тилин билгеним ар дайым сый урматтын устундо болуума себеп болуп келет. Жаны муундарга айтат элем, эгер сен өз ишинди жакшы билсен эч качан кор болбойсун. Буюрса мындан кийин да университетибизди уят кылбай ийгиликтерди жарата беребиз.

Модератор: Кийинки сөз «Ак демилге» коомдук фондунун директору Акматалиев Мирлан мырзага берилет.

Акматалиев Мирлан: Ассаламу алайкум уа рахматуллахи ва баракауху! Уруксат берсенер, биринчиден иш чараны уюштуруп, чакырып жаткан уюштуруучуларга, университеттин жетекчилигине, окутуучуларга трен ыраазычылык билдирем. Албетте бугунку уюштуруп жатка ниш чараныздар өзүнүн максатына жетет деп билебиз, анткени бул биздин студенттерибизге аркабызда турган ини карындаштарыбызга чон стимул, алар учун чон мотивация болот деген максатта уюштурулуп жатат.

Биз, университетти бүткөн бүтүрүүчүлөр коомчулукта мамлекеттик кызматтар болсун, эл аралык уюмдар болсун кайсы мекемеде болбосун алардын орду чон деп билебиз аны жана гана экрандан, слайддан да көрө алдык. Бул МКУ нун биз сыймыктанган бутуруучулорунун айрымдары гана деп билебиз, булардан сырткары да биз билип билбеген агаларыбыз, устаздарыбыз, досторубуз жок эмес арбын десем жанылышпайм.

Мен, (биз) ЭКУ Кыргыз Кувейт университети учурунда 2003- жылы тапшырдык, кийин Махмуд Кашгари Барсгани атындагы Чыгыш Университети деп аталып жургон учурда 2007-ж. бутурдук дагы, мына бугун Эл аралык Кувейт университетинин тегерек столуна катышып олтурабыз, бул университет биздин жашообузда орду өтө чон, себеп дегенде биз араб тили болумун бутурдук, араб тилин уйронуу менен кошо бизге университеттин окутуучулар жаматы, мугалимдер жашообуздун жол корсотуучусу, тарбиячысы болдук десек жанылышпайбыз. Себеп дегенде ушул жерден алган тарбиянын, багыттын, адеп ахлак билимдин негизинде жашоодо ордубузду таптык. Жана ошондой эле келечектеги окуп келе жаткан студенттер да устаздардын, эжей- агайлардын тарбиясынын, берген багытынын негизинде келечектери кен болуп жакшы орундарды ээлейт деген ойдомун.

Араб тили багытын бутконум менен кесибим боюнча иштеген жокмун, бирок университетте жургондо коомдук иштерге активдуу катышып, университеттин ичиндеги университеттен сырткы коомдук иштерге катышып журуп жашообуздагы өзубуздун оордубузду таптык. Коомдук фонддордо иштеп азыркы кундо «Ак демилге» деген коомдук фондду негиздеп, ошол атап айтсак фонддун негиздоочулору дагы иш алып барган жамаатыбыз дагы бут бардыгы араб тили багытын бутургон балдар, жалан гана филология болбосо дагы журналистиканы бутургондор, юристприденцияны бутургондор бар, ара, тили жана башка университеттерден араб тилин бутургон досторубуз биригип эл- журтубуздун камчысына сап болуп десек болот пайдасына иш кылып келебиз. Албетте ушул иштерибиздин пайдубалын туптоп берген университеттин жетекчилигине окутуучулар жамаатына жалпы эле кызматкерлерине терен ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биздин жаштарыбызга келечек муунга албан албан ийгиликтерди каалайбыз!

Модератор: Устаз Мирланга мыкты эскертмелерине ыраазычылык билдиребиз.

Эң жакшы сөздөр, жаштарга шыктандыруу болду.

Жаш убагында келип озунун аракетчилдиги менен мамлекеттик денгээлде которуу даражасына жеткен Шаадыбеков Бараталы устазга сөз берсек.

Шаадыбеков Баратаалы: Ассаламу алайкум! Аллахка мактоолор, пайгамбарыбызга салаваттар айткандан кийин өзумдун тажрыйбамдан кыскача болушуп кетейин, биз дагы ушул Кудайдын буйруну, тагдырдын жазмышы менен ушул жерге биринчилерден болуп 1998-ж. эми ачылган кезде тапшырганбыз, ал кезде академ наукда кабыл алуу болгон. 2003- жылы бутургонбуз. Биз Кыргызстан боюнча ушул багыттагы алгачкы

студенттер болгонубузга байланыштуу которуу иштерине көп барып жүргөнбүз. Университетти бутуп эле билим беруу тармагында иштеп калдым. Студенттерге да көп айтам мугалим болууну каалабасм да айла жоктон тагдырга баш ийип ушул жерде мугалим болуп калууга туура келди. Бирок азыр өкүнбөйм, тескерисинче биз каалагандан да жакшы нерселер болуп, билим беруу тармагында иштеп кол астыбыздан миндеген студенттердин чыгуусуна себеп болдук.

Котормо боюнча айтсам, ооба, Саудияга президент менен котормочу болуп барып калган учурлар болду. С.Жеенбековдун котормочусу болуп иштеп жүрдүм бир эки жыл, делегацияларды которуп, жолугушууларды которуп тажрыйба жыйнадым, ошентип 2019-жылы Саудияга иш сапары уюштурулуп калды, биринчи визит Араб Эмираттарына болду ал жактан келгенден кийин үч күндөн кийин Сауд Аравиясына болду. Албетте толкундоолор болду, ал толкундоо бир эле менде эмес президенттин өзүндө деле болду болуш керек, көп жылдык эмгек тажрыйбанын негизинде бардыгы женил эле болду, биз ойлогондой оор деле эмес экен. Көңүлдү жакшы сезимдер эле болду. Мусулман деп бизди сыйлап кутуп алды. Бизге чейин эч кимди мынтип күтүп албаганын уктук. Бул деле ошол араб бир туугандардын бизге болгон сыйы деп түшүндүк.

Азыркы убакытта деле университетте котормолор болуп жатат. Биздин университеттин орду Кыргызстанда өтө чоң деп эсептейм. анткени бизде азыр конкуренция жок.

Буйруса дин менен илим билимди айкалыштырган мыкты инсандар көбөйүп, коррупцияга алданбай араб өлкөлөрүнөн дагы көптөгөн инвесторлорду тартып өнүгүү үчүн салым кошобуз деген үмүттөбүз, баарыңыздарга чон рахмат.

Модератор: Илим Нур мектебинен завучу Араева Жанылмырза эжеге берсек.

Жанылмырза: Атым Жанылмырза ушул университетти 2007-жылы буткөм, учурда илим, Нуру мектебинде иштейм. Иштеп жатканыма беш жылдай убакыт болду. Илим Нуру мектеби араб жана англис тилине басым жасайт. Директордун орун басары болуп иштейм. Башталгыч жана уланткыч этап кылып болуп окутабыз.

Чакырганыңыздар учун чон ырахмат, бул жерге келип тажрыйба болушуп олтуруу мүмкүнчүлүгүн бергениниздерге кубанычтамын. Мектебибиз араб тилине басым жасап окутканына байланыштуу араб тили мугалимдерине муктаждык бар, ушундай суроо жаралат, эмне үчүн ушунча бүтүрүчү бутуп жатат эмне үчүн мугалим тартыш, азыркы элдин талабы араб тилине болуп жатат мыкты мугалимдерге талап күч. Көңүл бурганыңыздарга чон рахмат.

Модератор: Устаз Исамидин Сиз да өзүңүздүн тажрыйбаныз менен болушо кетсениз. Араб тилинин жашоонундагы орду тууралуу кыскача айта кетсениз.

Абдураимов Исамидин: Ассаламу алайкум уа рахматуллахи уа баракатуху, Атым Исамидин ЭКУ нун 2007-жылы бүтүрүчүсүмүн, араб тилин үйрөнүдөгү кээ бир тажрыйба окуяларым менен болушуп кетсем. Устаз Дастан айткандай араб тилин билгенибиз бизди элдин сыйлоосуна, сый урматтын үстүндө болуубузга себепчи болду. Кайда барбагын ЭКУ ну бутком араб тилин үйрөндүм десен, сыйлап турушат. Араб тилин кайдан үйрөндүн? дегенде сыймыктануу менен Кувейт Университетинин бүтүрүчүсүмүн деп айта алам.

Эмнеге англис же орус тили мындай престиждуу тилдерди үйрөнбөй, эски каралбай калган араб тилин үйрөнүп жатасын деген кишилер болгон.

Америкага барганда аэрапорттон түшкөндө кадам сайын эле араб тилдү кишилерди көрүп саламдашып сүйлөшүп кеткенимди коруп жанымдагы кыз, мен эмнеге англис тилин үйрөнүп жүрөм деп тан калганы бар. Америкага келген адам араб тилин же англис тилин билиш керек турбайбы деп калды эле.

Бир жолу таксиде телефонумду унутуп калыптырмын, чалып сүйлөшсөм англис тилинде бир нерселерди сүйлөдү. Эмне кыларымды билбей мейман кананын кабыл алуу бөлүмүндөгү кызга бардым, окусам аты Амина экен түсү да арабдарга окшоп турат, арабча салам берсем алик алды арабчаны да мыкты сүйлөгөн Маракколук кыз экен. Жанакы айдоочунун номерин берип сүйлөшүп телефонум бат эле табылды баары тан калып араб тили бардык жерде таралыптыр дешкени бар.

Тигинде жазылып турганды карасак Дүйнөлүк араб тили деп жазылып турат дүйнөлүк дегени бул аша чапкандык эмес чындыгында араб тилдү калктын саны жуз миллион болуп жатса, андан сырткары араб тилин үйрөнгөн билген Пакистандыктар, турктор ж.б улуттар коп. Алар да сүйлөйт түшүнөт бирок бизден тан калып араб тилин мынчалык жакшы денгээлде кайдан үйрөндүн деп сурашат, анан башты которуп, сыймыктануу менен Кыргызстандагы Кувейт университетинде деп айтасын. Анан тан калышып Кыргызстанда ушундай денгээлде араб тилин үйрөтөбү деп тан калып сурашат, ооба, келгиле деп койдум.

Ошондой, араб тилин үйрөнүп атканда ар кандай сын пикирлер болот. Бирок, аларга моюн бербей, чын жүрөктөн көңүл коюп үйрөнө бергиле, Чындыгында араб тилинин даражасын Аллах өзү которуп койгон, араб тилин билгенибиз учун биздин да даражабыз бийик болот. Араб тилинде аяттар, хадистер ушул сыяктуулар, бул жагы эн негизги жагы.

Араб тилинде окуп жаткан студенттерди араб тилине берилип суйуп окууга чакырат элем. Чон Ырахмат!

Модератор: Устаз Исамидинге конулдуу жана пайдалуу окуялары, тажрыйбалары менен болушконуно ыраазычылык билдиребиз.

Араб тили жалан гана араб тили кафедрасына эмес башка кафедраларга да окутулат. Сөзду ошолордун бири МКУ нун тарбия иштери боюнча проректору Джунусбаева Чолпон Исаевнага берсек.

Чолпон Исаевна: Саламатсыздарбы, Биринчиден «Араб» филологиясы» кафедрасына ыраазычылык билдирип кетким келет. Ушундай иш-чараны уюштуруп жатканына өтө кубанычтамын, буга чейинки сөздөргө кошулам дагы да коптогон иш чаралар уюштурула берет деген ишеничтемин. Мен өзүм 2004-жылы тапшыргам Экономика багыты боюнча. Араб тилин да кошо окудук. Араб тилинин ичинде ыйман ынсап бар экен. Окуган китептерибиз текстер мына ушул багытта болгондуктан бул тараптан да маалыматтарга ээ боло алдык. Устаз устазалардын тарбиясын алдык десек болот. Азар кайрымдуулук фонддор банктар ушул сыяктуулар кобойгон учур. Алар жумушка аларда бухгалтер болобу кассир болобу кандай кесип ээси болсун араб тилин билсе деген талаптарды коюп жаткандыгы да бар. Араб тилин билген экономист, бухгалтер, журналистердин биздин

гана университет даярдайт ошондуктан студенттерге көп айтам мүмкүнчүлүктү туура пайдалангыла деп.

Араб тили сабагы башка агыттагы студенттерге биздин убакта кундо өтулчу, азыр деле кыскарбай эле толук өтулө берсе деген ойдомун.

Чон Рахмат!

Модератор: Анда кезектеги суроону университетибиздин профессору Али Абду устазга узатсак.

Али Елабду- «Араб филологиясы» кафедрасынын профессору: Мен бүгүнкү тегерек столдо абдан кубанычта болуп отурам. Биздин алгачкы бүтүрүүчүлөрүбүз биз менен келип ушул чогулушка катышып отурушат. Биздин башка уюмдарга, ишканаларга жөнөткөн элчиликтерибиз десек болот. Окуу методикасы боюнча айта кете турган болсок 2007 жылдан баштап өзүбүздүн мугалимдерге окутуу методикасы боюнча курстарды өткөрүп келебиз. Мындан тышкаары кээ бир мектептерде да курстарды уюштурганбыз. Бирок, кээбир мектептер методика боюнча курстарды сунуштаганыбызда кабыл алышпады. Университетти ачкан учурда студенттерибизге жумуш таап берүү өтө кыйын элде азыркы учурда биздин бүтүрүүчүлөргө жумуш таап кетуу кыйын эмес. Методика боюнча көп жылдык тажрыйбадан кийин барак жүзүндөгү курстардын пайдасы жок экенине көзүм жетти. Азыркы учурда теория жүзүндө досканын алдында студенттердин алдында китепти ачып алып өтүп келем.

Байсеркеев Аскар Эсенович: Бул тегерек столдо бир катар пикирлер айтылды. Бул тегерек столдун негизги максаты: алдыгы кандай кадамдарды коебуз? деген суроо.

Биринчи маселе: Араб тилинде сабак берген мугалимдердин квалификацияны жогорулатуу борборун ачсак деген сунушту берет элем. Кийинки маселе боюнча бутуруучулор боюнча маалымат топтоп бир альбом жазасак. Учунчу маселе: «Араб тилинин илимий келечеги деген илимий конференция март айында уюштурсакпы деп жатабыз. Баарынарга ийгилик каалайбыз.

Качкынбаев Турдакун: Менин кошумчалай кетсем. Ооба кыргызстанда араб тили онугуп жатат, бирок, кандайдар бир денгээлге жетип эле токтоп калып жатат. Кошуна мамлекеттерди алсак алар араб тили боюнча алгылыктуу иштерди жаап коюшту мисалга Өзбекстанда тарых, адабият боюнча бир нече китептерде которуп коюшту.

Акыркы созду университетибиздин профессору экономика илимдеринин кандидаты ББК ж КЖ болумунун башчысы Болжурова Айнура Сыдыковнага берилет.

Айнура Сыдыковнага: Урматуу терек столдун катышуучулары, биздин бутуруучулор биздин кузгубуз. Мен азыр бир окуяны атып берейин деп жатам. Мен бул универде 17 жылдан ашык иштеп келе жатам. 6-7 жыл мурда биздин университетке Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан текшеруу келип калды. Алардын бири биздин универге жакшы көз карашта эмес экендиги билинип турду. Бирок, ал биздин учредитель Аль Хажринин сүрөтүн карап «Бул университетти ачкан адамдардын ниети жакшы болгон экен» деди. Бул ЭКУ тин сырттан караган адамдын баа беруусу эле. Ал эми бутуруучулор университеттин көрсөткүчү. Баарынарга рахмат. Тегерек стол өз максатына жетти.

Модератор: Барыңыздарга ыраазычылык билдирем.

Азыр алдыңыздарда турган анкеталарды толтуруп берсениздер.

Анкеталар толтурулду.

Тегерек столдун аягында билим сапатын жогорулатуу жана натыйжалуу иш менен камсыз кылуу максатында тегерек столдун резолюциясы кабыл алынды.

ТОКТОМ КЫЛЫНДЫ:

1. Жыл сайын Араб тилинин маанилүү маселелерине арналган илимий-практикалык тегерек стол, конференцияларды өткөрүп туру;
2. Бүтүрүүчүлөрдүн альбомун түзүп жана алар жөнүндө маалыматтарды топтоо;
3. Араб тилинин терминология маселелери боюнча пикир алышууну, тажрыйба алмашууну күчөтүү.

“Араб филологиясы” кафедрасынын башчысы:
Катчы:

д. Махмуд Исмаил Ибрахим
Абдылдаева Г.И.

**««Араб филологиясы» кафедрасынын бүтүрүүчүлөрүнүн
компетенциялары жана тажрыйбасы» аттуу**

ТЕГЕРЕК СТОЛДУН РЕЗОЛЮЦИЯСЫ

2022-жылдын 09-декабрында «Араб филологиясы» ««Араб филологиясы» кафедрасынын бүтүрүүчүлөрүнүн компетенциялары жана тажрыйбасы» аттуу тегерек стол өткөрдү. Тегерек столго бүтүрүүчүлөр магистранттар, студенттер катышышты. Араб тилинин жана араб кафедрасынын бүтүрүүчүлөрүнүн келечеги жөнүндө сөз козголуп, төмөнкү маселелер талкууланды:

1. Кыргызстанда араб тилинин өнүгүүсү жана эмгек рыногунда араб тилинин келечеги;
2. Кыргызстанда Араб тилинин илимий келечеги.

Тегерек столдун аягында билим сапатын жогорулатуу жана натыйжалуу иш менен камсыз кылуу максатында тегерек столдун резолюциясы кабыл алынды:

- Жыл сайын Араб тилинин маанилүү маселелерине арналган илимий-практикалык тегерек стол, конференцияларды өткөрүп туру;
- Бүтүрүүчүлөрдүн альбомун түзүп жана алар жөнүндө маалыматтарды топтоо;
- Араб тилинин терминология маселелери боюнча пикир алышууну, тажрыйба алмашууну күчөтүү .

Явочный лист к протоколу круглого стола
Кафедры «Арабской филологии»

№	ФИО	Контактные данные (Тел)	Адрес электронной почты	Наименование организации	Должность Собственность/	Подпись
1.	Ишаналиев А.М.	0700480192		И.К. «Дабра»	участник а.г.	И.И.
2.	Шабба Р.А.	0700410070		И.К. «Дабра»	участник а.г.	Ш.Ш.
3.	Шабава Ч.А.	070073 0176		Ч.А. «Маша-Тигр»	зам. руководителя а.г.	Ч.А.
4.	Ишаналиев А.	0701201020		ОФ. «Дабра»	руководитель а.г.	И.И.
5.	Шабба Р.А.	0741 790 555		И.К. «Дабра»	руководитель а.г.	Ш.Ш.
6.	Шабба Р.А.			И.К. «Дабра»	руководитель а.г.	Ш.Ш.
7.	Шабба Р.А.	0700164858		И.К. «Дабра»	руководитель а.г.	Ш.Ш.
8.	Шабба Р.А.	0708-800-264		И.К. «Дабра»	руководитель а.г.	Ш.Ш.
9.	Шабба Р.А.	0704 753358		И.К. «Дабра»	руководитель а.г.	Ш.Ш.
10.	Шабба Р.А.	0709 31 20 94		И.К. «Дабра»	руководитель а.г.	Ш.Ш.
11.	Шабба Р.А.	0554235035		И.К. «Дабра»	руководитель а.г.	Ш.Ш.
12.	Шабба Р.А.	0709854436		И.К. «Дабра»	руководитель а.г.	Ш.Ш.
13.	Шабба Р.А.			И.К. «Дабра»	руководитель а.г.	Ш.Ш.
14.	Шабба Р.А.			И.К. «Дабра»	руководитель а.г.	Ш.Ш.
15.	Шабба Р.А.			И.К. «Дабра»	руководитель а.г.	Ш.Ш.
16.	Шабба Р.А.	0706563386		И.К. «Дабра»	руководитель а.г.	Ш.Ш.
17.	Шабба Р.А.	0704 686 785		И.К. «Дабра»	руководитель а.г.	Ш.Ш.
18.	Шабба Р.А.	0743 500878		И.К. «Дабра»	руководитель а.г.	Ш.Ш.
№	ФИО	Контактные	Адрес электронной почты	Наименование	Должность	Подпись

		данные (Тел)	организации	Сообщество/	
19	Бетмабеэ	0553250386	МНС	с.переп.	
20	Морганович	0788551191	МНС	с.переп.	
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

19.12.2022 г.